

2025-ЖЫЛДЫН 31- ОКТЯБРЫНА (кошун) КАРАТА КАРЖЫЛЫК АБАЛ БОЮНЧА ОТЧЕТ

(КР сомунун миңдик чени менен)

| АКТИВДЕР                                                                       | 2025 ж.<br>31 октябрына<br>(ЭФОС (IFRS)ко<br>ылайык) | 2024 ж.<br>31 октябрына<br>(Улуттук банктын<br>маялыматы<br>боюнча) | 2024 ж. 31<br>декабрына<br>(ЭФОС (IFRS)ко<br>ылайык) |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери                                   | 2 095 888                                            | 2 335 557                                                           | 1 850 656                                            |
| Банктардагы каражаттар                                                         | 787 496                                              | 1 226 211                                                           | 1 033 019                                            |
| Кардарларга берилген насыялар                                                  | 9 653 747                                            | 7 963 078                                                           | 8 219 118                                            |
| Насыялар боюнча келип чыгуусу мүмкүн болгон жоготуулар үчүн резерв             | (319 615) *                                          | (167 271)                                                           | (259 536) *                                          |
| Нетто-кардарларга берилген насыялар                                            | 9 334 132                                            | 7 795 807                                                           | 7 959 582                                            |
| Баалуу кагаздарга инвестициялар                                                | 625 525                                              | 607 440                                                             | -                                                    |
| Киреше же чыгым аркылуу бааланган финансылык инструменттер                     | 12                                                   | 36 647                                                              | -                                                    |
| Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер                              | 1 530 886                                            | 1 354 614                                                           | 1 488 009                                            |
| Колдонуу укугу формасындагы активдери                                          | 88 446                                               | 52 938                                                              | 51 998                                               |
| Сатууга багытталган активдер                                                   | 5 526                                                | 10 488                                                              | 4 501                                                |
| Башка активдер                                                                 | 384 822                                              | 284 940                                                             | 508 823                                              |
| БАРДЫК АКТИВДЕР                                                                | 14 852 733                                           | 13 704 642                                                          | 12 896 588                                           |
| МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ                                                    |                                                      |                                                                     |                                                      |
| МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР:                                                                |                                                      |                                                                     |                                                      |
| Кардарлардын каражаттары                                                       | 10 565 254                                           | 9 958 063                                                           | 9 308 116                                            |
| Банктардын жана финансылык уюмдардын каражаттары                               | 183 150                                              | 155 855                                                             | 245 882                                              |
| Тартылып келинген башка каражаттар                                             | 737 125                                              | 588 152                                                             | 638 165                                              |
| Банк тарабынан чыгарылган облигациялар                                         | 76 050                                               | 87 024                                                              | 75 612                                               |
| Ижара милдеттенмелери                                                          | 91 445                                               | 56 845                                                              | 56 444                                               |
| Киреше же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык милдеттенмелер | 12                                                   | 36 780                                                              | -                                                    |
| Кийинкиге калтырылган киреше боюнча милдеттенме                                | 38 865                                               | 28 987                                                              | 19 971                                               |
| Башка милдеттенмелер                                                           | 946 879                                              | 675 977                                                             | 502 521                                              |
|                                                                                | 12 638 780                                           | 11 587 683                                                          | 10 846 711                                           |
| КАПИТАЛ:                                                                       |                                                      |                                                                     |                                                      |
| Уставдык капитал                                                               | 2 120 414                                            | 1 585 698                                                           | 1 585 698                                            |
| Бөлүштүрүлбөгөн пайда /(Жабылбаган чыгаша)                                     | 93 539                                               | 531 261                                                             | 464 179                                              |
|                                                                                | 2 213 953                                            | 2 116 959                                                           | 2 049 877                                            |
| КАПИТАЛ ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА ЧЫГЫ БОЛУП                                    | 14 852 733                                           | 13 704 642                                                          | 12 896 588                                           |

Башкармалыктын Төрагасы

Омуралиев Т.Э.

Башкы эсепчи

Кыдыралиева Г.Э.



Кыдыралиева Г.Э.

ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК"

Бишкек ш. Чүй көч. 92, 6-кабат

2025-ЖЫЛДЫН 31-ОКТЯБРЫНА КАРАТА (кошкондо) ЭКОНОМИКАЛЫК НОРМАТИВДЕРДИ САКТОО  
ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

| Экономикалык нормативдин аталыштары                                                                                        | Нормативдин белгиленген мааниси | Нормативдин факт жүзүндөгү мааниси |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Банк менен байланышы жок бир зайымчыга (карыз алуучуга) тобокелдиктин максималдуу көлөмү (К 1.1)                           | 20 пайыздан жогору эмес         | 1,8%                               |
| Банк менен байланыштагы бир зайымчыга тобокелдиктин максималдуу көлөмү (К 1.2)                                             | 20 пайыздан жогору эмес         | 1,3%                               |
| Банк менен байланышы жок, банкка банктар аралык жайгаштыруу тобокелдигинин максималдуу көлөмү (К 1.3)                      | 30 пайыздан жогору эмес         | 4,3%                               |
| Банк менен байланышы бар, банкка банктар аралык жайгаштыруу тобокелдигинин максималдуу көлөмү (К 1.4)                      | 20 пайыздан жогору эмес         | 0,0%                               |
| Кошунду капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.1)                                                                          | 12 пайыздан кем эмес            | 14,6%                              |
| Биринчи деңгээлдеги капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.2)                                                              | 7,5 пайыздан кем эмес           | 14,1%                              |
| Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.3)                                                      | 6 пайыздан кем эмес             | 14,1%                              |
| Лeverаждын коэффициенти (К 2.4)                                                                                            | 6 пайыздан кем эмес             | 11,1%                              |
| Банктын өтүмдүүлүгүнүн нормативи (К 3)                                                                                     | 45 пайыздан кем эмес            | 68,3%                              |
| Бардык валюталар боюнча узак валюталык маалыматтардын кошунду чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К 4.1)                 | 20 пайыздан кем эмес            | -                                  |
| Бардык валюталар боюнча кыска валюталык позициялардын кошунду чондугунун маалыматтары боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К 4.2) | 20 пайыздан жогору эмес         | -                                  |
| Банктын капиталынын кошумча запасы ("буфер капиталынын" көрсөткүчү)                                                        | 18 пайыздан кем эмес            | 17,4%                              |
| Баалуу металлдардагы узак ачык позициялардын кошунду чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К4.5)                           | 20 пайыздан жогору эмес         | -                                  |
| Баалуу металлдардагы кыска ачык позициялардын кошунду чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К4.6)                          | 20 пайыздан жогору эмес         | -                                  |

Башкармалыктын Төрагасы

Башкы эсепчи



Омуралиев Т.Э.

Кыдыралиева Г.Э.